

Б.Э. КЕСИПТИК ЦИКЛ \ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Б.1.3.0	Баталык бөлүм/ Базовая часть	84	2520	1385	1135	16	1373										
Б.1.3.1	"Тил таануу негиздери"// "Основы языкознания"	2	60	32	28	16	16				2						4
Б.1.3.2	"Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу" // "Практический курс первого иностранного языка"	56	1680	923	757		927	12	10	9	6	10	5	4			1,2,3,4,5,6,7.
Б.1.3.3	"Экинчи чет тилинин тажрыйбалык курсу" // "Практический курс второго иностранного языка"	24	720	396	324		396			6	6	6	6				3,4,5,6
Б.1.3.4	Байыркы классикалык тилдер // Древние классические языки	2	60	34	26		34		2								2
	Өзгөрмөлүү бөлүм, анын ичинде студенттердин тандоосу менен дисциплиналар: // Вариативная часть, в т.ч. Дисциплины по выбору студентов:	82	2460	1312	1178	502	780										
Б.1.3.5	Котормо теорияларынын негиздери // Основы теории перевода	4	120	64	56	32	32					2	2			6	5,6
Б.1.3.6	Көркөм котормо // Художественный перевод	3	90	48	42	16	32						3				6
Б.1.3.7	Азыркы котормо таануу тарыхы// История современного переводоведения	2	60	30	30	15	15							2			7
Б.1.3.8	Бизнес котормосу// Бизнес перевод	2	60	32	28	16	16						2				6
Б.1.3.9	Илимий-техникалык котормо// Научно-технический перевод	2	60	32	28	16	16						2				5
Б.1.3.10	Тил үйрөнүп жаткан өлкөлөрдүн маданияты жана тарыхы // История и культура страны изучаемого языка	3	90	51	39	17	34			3							3
Б.1.3.11	Котормонун теориясы жана практикасы // Теория и практика перевода	4	120	60	60	30	30						4				7
Б.1.3.12	Стилистика	4	120	60	60	30	30						4				7
Б.1.3.13	Контрастивдүү лингвистика // Контрастивная лингвистика	3	90	45	45	15	30							3			8
Б.1.3.14	Дүйнөлүк фольклор// Мировой фольклор	2	60	60	30	15	15							2			8
Б.1.3.15	Дүйнөлүк адабият // Мировая литература	4	120	60	60	30	30						4				7
Б.1.3.16	Мезгилдеш которуу // Синхронный перевод	8	240	120	120	60	60						4	4			7,8
Б.1.3.17	Коомдук-саясий котормо // Общественно-политический перевод	3	90	48	42	16	32					3					5
Б.1.3.18	Лексикология //Лексикология	2	60	32	28	16	16				2						4

а.1.3.19	Аналитикалык окуу // Аналитическое чтение	10	300	150	150		150						6	4		7,8
Б.1.3.20	Фонетика теориясы // Теория фонетики	3	90	51	39	17	34		3							3
Б.1.3.21	Теориялык грамматика // Теоретическая грамматика	2	60	32	28	16	16			2						4
Б.1.3.22	Академиялык жазуу // Академическое письмо	4	120	64	56	32	32				2	2				5,6
Б.1.3.23	Бизнес долбоорлоо // Бизнес проектирование	2	60	32	28	16	16				2					5
Б.1.3.24	Туризм боюнча атайын котормо // Специальный перевод по туризму	2	60	32	28	16	16						2			7
Б.1.3.25	Англис тилинин тарыхы жана атайын филологияга киришүү // История англ языка и введение в спецфилологию	4	120	68	52	34	34		4							2
Б.1.3.26	Чет тилин окутуунун ыкмасы // Методика преподавания иностранного языка	6	180	96	84	32	64				3	3				5,6
Б.1.3.27	Дипломатия тармагындагы оозеки жана жазуу котормосу // Устный и письменный перевод в дипломатической сфере	3	90	45	45	15	30							3		8
	Өзгөрмөлүү бөлүм, анын ичинде студенттердин тандоосу менен дисциплиналар/ Вариативная часть. Дисциплины по выбору студентов	8	240	128	112	64	64									
Б.1.3.28	1. Прагматика жана котормо // Прагматика и перевод 2. Семиотика жана котормо // Семиотика и перевод	2	60	30	30	15	15							2		8
Б.1.3.29	1. Сынчыл ой жүгүртүү // Критическое мышление 2. Дискурс жана текст // Дискурс и текст	2	60	34	26	17	17			2						4
Б.1.3.30	1. Кыргыз тилинин профессионалдуу котормосу // Профессионально-ориентированный перевод кыргызского языка 2. Көркөм текстти талдоо // Анализ художественного текста	2	60	32	28	16	16				2					5
Б.1.3.31	1. Маданият аралык коммуникацияга киришүү // Введение в межкультурную коммуникацию 2. Котормочунун эл аралык этикети // Международный этикет переводчика	2	60	32	28	16	16			2				4		4
	Жыйынтыгы:// Итого:	215	6450	3520	2960	768	2726									
	Бардыгы:// Всего:	174	5220	2825	2469	597	2217	30	30	30	22	30	25	30	18	
Б.1.3.32	Дене тарбиясы // Физическая культура		400					x	x							
БЛОК 2																
ТАЖРЫЙБА ПРАКТИКА																
Б.2.0	Тажрыйбалар // Практика	15	450													
Б.2.1	Окуу практикасы // Учебная практика	4	120				120			4						4
Б.2.2	Өндүрүштүк тажрыйба // Производственная практика	5	150				150					5				6
Б.2.3	Квалификацияга чейинки практика // Предквалификационная практика	6	180				180							6		8

БЛОК 3

МАМЛЕКЕТТИК ЖЫЙНТЫКТООЧУ АТТЕСТАЦИЯ//ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Б.3.0	БКИге даярдык, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация// Итоговая государственная аттестация, включая подготовку ВКР	10	300														
Б.3.1	Дисциплиналар аралык сынак (Тарых жана география, Кыргыз тили жана адабияты) //Междисциплинарный экзамен (История и география Кыргызстана, Кыргызский язык и литература)	4	120			120					4						4
Б.3.2	БКИге даярдык, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация// Итоговая государственная аттестация, включая подготовку ВКР	6	180			180								6	7	8	
	Жыйынтыгы: // Итого:	25	750			750					8		5	12			
	Бардыгы: // Всего:	240	7200	3598	3062	798	3340	30	30	30	30	30	30	30	30		*
	Курстук иштердин саны// Количество курсовых работ										x		x	x			
	Сынактардын саны// Количество экзаменов							8	8	8	7	8	8	8	6		
	Окуу планы боюнча бардыгы:// Всего по учебному плану	240	7200	3598	3062	798	3340	30	30	30	30	30	30	30	30		
Тажрыйбалар // Практики					Мамлекеттик аттестация// Государственная аттестация												
№	Аталышы // Наименование	сем	кредиты	часы	№	Наименование	сем	кредиты	часы								
1	Окуу тажрыйбасы // Учебная практика	4	4	120	1	Дисциплиналар аралык сынак (Тарых жана география, Кыргыз тили жана адабияты) //Междисциплинарный экзамен (История и география Кыргызстана, Кыргызский язык и литература)	4	4	120								
2	Өндүрүштүк тажрыйба// Производственная практика	6	5	150	2	БКИге даярдык, мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация// Итоговая государственная аттестация, включая подготовку ВКР	8	6	180								
3	Квалификацияга чейинки практика // Предквалификационная практика	8	6	180	3		8	6	180								
	Бардыгы:// Всего:		15	450		Бардыгы: // Всего:		10	300								

Окуу планы КРнын ББМдин ЖББнын МББСнын негизинде _____ иштелип чыкты.
 Учебный план разработан на основании ГОС ВПО утвержденный МОиН КР от 21.09.21 № 1578/1
 "КЭАУ" ОИӨКнын окумуштуулар кеңеш тарабынан _____ бекитилди
 Утверждено Ученым Советом УНПК "МУК" от 21.09.21 № 8/2

"КЭАУ" ОИӨКнын окуу-административдик иштери боюнча проректору
 Проректор по учебно-административной работе УНПК "МУК"

к.ю.н.доц. Осмонбаева К.М.

"КЭАУ" ОИӨКнын билим берүү Департаментинин директору
 Директор Департамента образования УНПК "МУК"

доктор PhD. Ибраева А.Т.

кафедра башчысы//Зав. кафедрой

к.ф.н.доц. Тургунова Г.А.